

Продукт категориясы:	Жеке адамдар үчүн социалдык депозит.
Артыкчылыктары	Жогорулатылган пайыздык чен белгиленген, толукталып туруучу, пайыздары ай сайын төлөнгөн депозит. Депозитти пенсиялык күбөлүк аркылуу ачууга болот.
Продукттун өзгөчөлүгү	Депозит келишиминин мөөнөтү бүткөнгө 30-120 күн калганда андан кечиктирбестен толуктоо мүмкүнчүлүгү каралган.
Депозиттин валютасы	KGS; USD; EUR; RUB; CNY; KZT
Минималдуу өлчөм	5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR, 1000 CNY, 50 000 KZT
Салымдын кошумча өлчөмү	Минималдуу өлчөм - 1 000 KGS/RUB; 20 USD/EUR; 200 CNY; 10 000 KZT Ал эми депозит колдонулган бүтүндөй мезгил ичинде максималдуу сумма 10 эсе көбөйтүлгөн өлчөмдөгү баштапкы төлөм суммасынан ашпоого тийиш.
Узартуу	Эгерде келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн бүтүшү боюнча депозит талап кылынбаса, келишим узартылбаган (продлонгацияланбаган) катары эсептелинет жана аманат суммасы жана ага чегерилген пайыздар аманат салдуучунун банкта ачылган талап кылуу менен төлөнүүчү эсебинде сакталат.
Мөөнөтүнөн мурда токтотуу	Келишим мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта ага кошуп эсептелинген пайыздар төмөнкү өлчөмдөрдө төлөнүп берилет: 1. Сом менен – депозит кеминде 6 ай (181 күн) колдонулган шартта, айкын мөөнөткө жараша жылдык 3%. 2. АКШ доллары, Евро, CNY, KZT – 0%. 3. Орус рублинде – депозит кеминде 6 ай (181 күн) колдонулган шартта, айкын мөөнөткө жараша жылдык 1,5%. Мурда төлөнгөн пайыздар депозит суммасынан кармалып калат. Моонотунон мурда бузуу овердрафт ачкан жеке адамдал учун овердрафты толук толугон шартта гана мүмкүн
Кошумча шарттар	Салынган депозит суммасына пайыздар депозит банкка келип түшкөндөн кийинки күндөн тартып чегериле баштайт жана келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки күнү аяктайт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды чегерүү жана аларды төлөө келишимде көрсөтүлгөн тартипте жана анда белгиленген мөөнөттөрдө ишке ашырылат. Келишимде башкасы каралбаса, пайыздарды эсептөөдө жыл ичи 360 күнгө, ал эми ай аралыгы 30 күнгө барабар эске алынат. Банк тарабынан депозит суммасы келишим мөөнөтү бүткөндөн кийинки күнү кайтарылып берилет. Кардар 12 ай же андан аркы мөөнөткө депозит ачкан шартта, ал өз ыңгайына жараша овердрафты да тариздетиши мүмкүн (“депозитти күрөөгө коюу алдында овердрафты тариздетүү” продуктысынын паспортун кароо зарыл). Шарттары: депозит салуучу банктын тарифтерине ылайык өз тандоосу боюнча төлөм картын ачып, картка овердрафт ыгайлуулугунан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Суммасы 100 000 АКШ долларын же анын башка валютадагы эквиваленти суммасындагы депозиттерди кабыл алууда анын шарттары банк тарабынан өз алдынча каралат. Депозитке SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында акча каражаты келип түшкөн шартта (баштапкы сумма, толуктоо суммасы) депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотууда операция ишке ашырылган күнгө карата банктын колдонуудагы тарифине ылайык нак акчага айландыруу үчүн комиссиялык төлөм кармалат. Депозит мөөнөтү бүткөндөн кийин акча каражаттарын алган учурда комиссиялык төлөм кармалбайт. Салынган депозит Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-майында кабыл алынган №78 “Банктык
Депозит салууда талап кылынган документтер	Паспорт; пенсиялык күбөлүк, эсеп ачууга өтүнүч кат, кардар анкетасы, келишим. Резидент эместер үчүн – белгиленген документтер тизмегине ылайык документтер талап кылынат. аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда камсыздандырылууга тийиш.

№4 таблица. «Пенсиялык» депозити пайыздык чендер боюнча

Мөөнөтү	Мөөнөтү бүткөнгө чейин толуктоо	KGS (жылдык %)	USD (жылдык %)	EUR (жылдык %)	RUB (жылдык %)	CNY (жылдык %)	KZT (жылдык %)
3 айга	30 күнгө	4,50%	1,50%	1,00%	4,50%	2,00%	3,50%
6 айга	60 күнгө	7,50%	2,50%	2,00%	5,50%	2,50%	4,50%
9 айга	60 күнгө	8,50%	3,50%	3,00%	6,5 %	3,00%	5,5 %
12 айга	60 күнгө	10,50%	4,00%	3,50%	7,5 %	3,50%	6,5 %
18 айга	90 күнгө	11,50%	4,50%	3,5 %	8,50%	4,00%	7,50%
24 айга	120 күнгө	12,0 %	5,00%	3,50%	9,50%	4,50%	8,50%

